

ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ




Centerra Gold Inc. («Центерра») компаниясы жана «Кумтөр» компаниясы 2014-жылдын биринчи кварталындагы ишинин жыйынтыктарын чыгарышты. Үстүбүздөгү жылдын алгачкы үч айында «Кумтөрдө» 102 933 унция¹ же 3 202 кг алтын өндүрүлгөн. Жыл башынан бери компания 2,23 миллиард сомдон ашуун суммада салыктарды жана милдеттүү төлөмдөрдү которгон.

3 202 КГ алтын өндүрүлгөн



3 170 КГ сатып өткөрүлгөн



| | I квартал, 31-мартка карата | | |
|--|-----------------------------|--------|------------|
| | 2014 | 2013 | өзгөрүүлөр |
| Алтынды «Кыргызалтынга» сатуудан түшкөн жалпы каражат (млн. АКШ доллары менен) | 131,7 | 148,7 | (11%) |
| Сатып өткөрүлгөн продукциянын өздүк наркы (млн. АКШ доллары менен) | 95,1 | 66,3 | 44% |
| Сатып өткөрүлгөн продукциянын өздүк наркы ^{3,4} (унциясына АКШ доллары менен) | 933 | 723 | 29% |
| Тоо-кен иштеринин көлөмү (миң тонна) | 50 762 | 40 184 | 26% |
| Казылып алынган руданын көлөмү (миң тонна) | 143 | 209 | (32%) |
| Кайра иштетилген руданын көлөмү (миң тонна) | 1 482 | 1 473 | 1% |
| Фабрикага берилүүчү рудадагы алтындын орточо курамы (г/т) | 2,65 | 2,69 | (1%) |
| Алтынды бөлүп алуу коэффициенти (% менен) | 76,2 | 74,1 | 3% |
| Өндүрүлгөн алтын (унция менен ¹) | 102 933 | 89 618 | 15% |
| Өндүрүлгөн алтын (кг менен) | 3 202 | 2 787 | 15% |
| Сатып өткөрүлгөн алтын (унция менен) ¹ | 101 915 | 91 617 | 11% |
| Сатып өткөрүлгөн алтын (кг менен) | 3 169 | 2 849 | 11% |
| Сатып өткөрүүнүн орточо баасы ⁴ (унциясына АКШ доллары менен) | 1 292 | 1 623 | (20%) |
| Оңдоп-түздөлгөн операциялык жумшоолор ⁴ (унциясына АКШ доллары менен) | 361 | 398 | (9%) |
| Өндүрүштү колдоп турууга жалпы жумшоолор ⁴ (унциясына АКШ доллары менен) | 1 058 | 1 111 | (5%) |
| Бардык жумшоолор ⁴ (унциясына АКШ доллары менен) | 1 077 | 1 329 | (19%) |
| Бардык жумшоолор салыктарды эсепке алуу менен ⁴ (унциясына АКШ доллары менен) | 1 257 | 1 556 | (19%) |
| Капиталдык жумшоолор (негизги фондуларды колдоп турууга) (млн. АКШ доллары менен) | 8,3 | 11,7 | (29%) |
| Капиталдык жумшоолор (өнүктүрүүгө) ⁵ (млн. АКШ доллары менен) | 1,9 | 16,1 | (88%) |

¹ Маалымат үчүн: тройлык унция = 31,10348 грамм

² Эгерде башкасы көрсөтүлбөсө, бардык акча суммалары АКШ долларында келтирилген.


³ Сатып өткөрүлгөн продукциянын өздүк наркы административдик жумшоолорду камтыбайт.

⁴ 2013-жылы компания өзүнүн отчеттуулугунда алар Буххэсептин жалпы кабыл алынган принциптеринин көрсөткүчтөрү болуп саналбаган, Алтын боюнча бүткүл дүйнөлүк кеңеш рекомендациялаган бир катар көрсөткүчтөрдү колдоно баштады. Кошумча маалыматты "Центерранын" 2014-ж. 19-февралындагы пресс-релизинен "Бухгалтердик эсептин

жалпы кабыл алынган принциптери менен байланышпаган көрсөткүчтөр" бөлүгүнөн караңыздар. «Оңдоп-түздөлгөн операциялык жумшоолор», «Өндүрүштү колдоп турууга жалпы жумшоолор», салыктарды эсепке алуу жана албоо менен «Бардык жумшоолор», ошондой эле сатып өткөрүлгөн унцияга кайра эсептелген «Сатып өткөрүүнүн орточо баасы» жана «Сатып өткөрүлгөн продукциянын өздүк наркы» Буххэсептин жалпы кабыл алынган көрсөткүчтөрү болуп саналышпайт.

⁵ Өзүнө кыртыш ачуу иштерине жумшоолорду камтыбайт

«Кумтөр» кен ишканасында өндүрүлгөн Доре куймалары бул «Кумтөр Оперейтинг Компани», «Кыргызалтын» ААКсы жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда түзүлгөн Алтынды жана күмүштү сатып өткөрүү жөнүндө макулдашууда каралгандай, «Кыргызалтын» Ачык акционердик коому тарабынан Кара-Балта шаарындагы аффинаждык ишканада аны андан ары кайра иштетүү үчүн сатып алынат. Аффинажалган алтын менен күмүштү Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чектеринен тышкары сатып өткөрүү укугуна жалгыз «Кыргызалтын» ААКсы гана ээ.



Өндүрүштүк жана капиталдык чыгымдар

2014-жылдын I кварталында жалпы капиталдык чыгымдар 98,4 млн. АКШ долларын түзгөн, анын ичинен:

- 8,3 млн. доллар - негизги фондуларды колдоп турууга⁴;
- 1,9 млн. доллар өнүктүрүүгө капиталдык жумшоолор⁴ – негизинен кен ишканасынын инфраструктура объектилерин орун которуштуруу үчүн;
- 88,1 млн. доллар – кыртышты ачуу иштерин капиталдаштыруу үчүн салымдар.

жалпы капиталдык чыгымдар

\$98,4 МЛН.



Кыргыз Республикасынын бюджетине төлөмдөр жана башка милдеттүү которуулар

милдеттүү төлөмдөр

2,23 млрд. СОМ



| 2014-жылдын 31-мартына карата | миң АКШ доллары менен |
|--|-----------------------|
| Дуң кирешеге салык | 30 618,56 |
| Ысык-Көл областын өнүктүрүү фондуна взнос | 2 932,20 |
| Экологиялык төлөм | 310,00 |
| Киреше салыгы | 1 148,92 |
| КРнын Социалдык фондуна төлөмдөр | 5 577,82 |
| Бажы төлөмдөрү | 195,42 |
| Резидент эместердин кирешелерине салык | 106,92 |
| Башка салыктар жана милдеттүү которуулар | 21,08 |
| Жалпысынан | 40 910,90 |
| 31.03.2014-ж. карата АКШ долларынын КР-нын сомунa карата расмий курсу | 54,4813 |
| Төлөнгөн төлөмдөрдүн эквиваленти миң сом менен | 2 228 879,20 |

Эскертүү: 2009-жылдын 24-апрелиндеги “Кумтөр” долбоору боюнча жаңы шарттар жөнүндө макулдашууга ылайык, дуң кирешеге салыкты жана Ысык-Көл областын өнүктүрүү фондуна взносторду эсептөө үчүн база катарында көрсөтүлгөн мезгилге продукцияны сатуудан иш жүзүндөгү акчалай түшүүлөр саналат.



2014-жылга перспективалар

Алдын-ала эсептөөлөр боюнча “Кумтөр” кен ишканасында 2014-жылы өндүрүштүн көлөмү 550 – 600 тыс. унция же 17,1 – 18,7 т алтынды түзөт. Мында, өткөн жылдагыдай эле, жалпы көлөмдүн 50%дан ашууну 2014-жылдын акыркы кварталында, борбордук карьердин SB зонасындагы алтындын жогору курамы бар участка кайрадан жеткенден кийин болмокчу.



“Кумтөр” кен ишканасы Кыргыз Республикасында жайгашкан, Борбордук Азиядагы батыш компаниясы тарабынан башкарылуучу эң ири алтын кен ишканасы болуп саналат. 1997-жылдын майында өнөр жайлык өндүрүш башталгандан 2014-жылдын 31-мартына чейин “Кумтөрдө” жалпысынан **9,4 млн. унция же 292 тонна алтын** өндүрүлгөн.

“Кумтөр” компаниясы “Кумтөр” долбоорунун оператору болуп саналат жана бүтүндөй өндүрүштүк цикл үчүн жоопкерчилик тартат.

“Центерра Голд Инк.” Борбордук Азияда, мурдагы Советтер Союзунда жана башка өнүгүп жаткан өлкөлөрдө алтын кендерин алуу, чалгындоо, кайра иштетүү жана эксплуатациялоо менен алектенген, өнүгүүгө багытталган алтын өндүрүүчү компания болуп саналат. “Центерра” түндүк америкалык алдыңкы алтын өндүрүүчү жана ири батыш компаниясы – Борбордук Азиядагы алтын өндүрүүчү болуп саналат. “Центерранын” акциялары Торонтодо-

гу фондулук биржада (TSX) CG символу астында жүргүртүлөт. Компания Канаданын Торонто шаарында жайгашкан.

Кыргыз Республикасы, «Кыргызалтын» ААК-сы аркылуу «Центерранын» акцияларынын эң ири пакетинин - **77 401 766** акциясынын - 33%га жакынынын кармоочусу болуп саналат. 2014-жылдын 22-майына карата Кыргызстандын акцияларынын пакетинин наркы **338 млн.** доллардан ашып кетти.

Азыркы учурда “Центерра” Кыргыз Республикасында жана Монголияда эки аракеттеги алтын кен ишканасына ээлик кылат. Мындан тышкары, Компания Монголияда “Гаатсурт” долбоорун иштетүү укугуна ээ, Түркияда “Оксут Голд” долбооруна ээ жана Монголияда, Түркияда, Россия Федерациясында, Кипрде жана Батыш Канадада перспективалуу объектилерде геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө үлүштүк катышка ээ.

“Центерра” жөнүндө кошумча маалымат SEDAR www.sedar.com сайтында жана компаниянын www.centerragold.com, сайтында жеткиликтүү, ошол эле жерден 2014-жылдын I кварталынын жыйынтыктары боюнча пресс-релиздин толук тексти менен таанышууга болот. “Кумтөр” компаниясы жөнүндө маалымат www.kumtor.kg сайтында жеткиликтүү.